

2024-24

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР  
АКАДЕМИЯСЫНЫН АКАДЕМИК А.А АЛТЫШБАЕВ  
АТЫНДАГЫ ФИЛОСОФИЯ ИНСТИТУТУ

«КЫРГЫЗСТАН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ»  
ОКУУ-ИЛИМИЙ-ӨНДҮРҮШТҮК КОМПЛЕКСИ

Диссертациялык көңеш Д 22.23.676

Кол жазма укугунда  
УДК: 31:316.3:316.33:316.42

**ЭСЕНАМАНОВА ЖИБЕК ЖОЛДОШБЕКОВНА**

**КЫРГЫЗСТАНДЫКТАРДЫН ЖАЛПЫ ЖАРАНДЫК  
ИДЕНТТҮҮЛҮГҮ:  
СОЦИОЛОГИЯЛЫК ТАЛДОО**

**22.00.04 – социалдык түзүлүш, социалдык институттар жана  
процесстер**

Социология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын  
изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын

**АВТОРЕФЕРАТЫ**

Бишкек – 2024

**Диссертациялык иш К. Карасаев атындағы Бишкек мамлекеттік университеттін Социалдық-психологиялық факультеттін социология жана саясий-уқуктук кафедрасында атқарылған.**

**Илимий жетекші:** **Исаев Кусен Исаевич,**  
философия илимдеринин доктору, профессор

**Расмий оппоненттер:** **Мотукеев Болот Джакнибаевич,**  
социология илимдеринин доктору,  
КРның Улуттук олимпиада академиясының  
президенти

**Асангулова Жайнағұл Эсенбековна,**  
социология илимдеринин кандидаты,  
Ж. Баласагын атындағы Қыргыз Улуттук  
университеттін социология жана социалдық  
ищтер кафедрасының доценти

**Жетектоочу мекеме:** Мирзо Улугбек атындағы Өзбекистан Улуттук  
университеттін Социалдық илимдер факультеттін  
Социология кафедрасы. Дареги: 00174. Ташкент  
шаары, Алмазар району, Университет көчөсү 4.


Диссертацияны коргоо 2024-жылдың 29-февралында saat 16:00де Қыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академик А. А. Алтыншбаев атындағы Философия институты жана “Қыргызстан Эл аралык университеті” окуу-илимий-ондүрүштүк комплексине караштуу уюштурулган социология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо бойонча Д 22.23.676 Диссертациялык кенештин жыйынында корголот. Дареги: 720071, Бишкек шаары, Қыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Чүй проспектиси, 265а, 1-кабат, диссертациялык отурумдар залы.

Диссертацияны коргоону онлайн трансляциялоонун идентификациялык коду:  
<https://vc.vak.kg/b/222-rvu-21r-23d>

Диссертациялык иш менен Қыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын борбордук илимий кітепканасынан (дареги: 720071, Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 265а, 1-кабат), “Қыргызстан Эл аралык университеті” окуу-илимий-ондүрүштүк комплексинин кітепканасынан (дареги: 720007, Бишкек шаары, Л.Толстой көчесү 17А/1), жана Қыргыз Республикасынын УАКиын <https://vak.kg> сайтынан таанышууга болот.

Автореферат 2024-жылдың 29-январында жөнотулду.

**Диссертациялык кенештин  
окумуштуу катчысы, социология  
илимдеринин кандидаты, доцент**



Шаршембиева Т. С.

## **ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӘЗДӨМӨСҮ**

**Диссертациялык теманины актуалдуулугу. Қыргызстандағы демократиялаштыруу процесстері, жаңы социалдық-экономикалык негиздерди калыптандыруудағы мамлекеттүүлүктүү онуктуруүнүн модели, татаал жана карама-каршы мунәзгө ээ болгон транзиттик шарттар менен коштолууда. Мындаң учурда реформалардың чордонууда турган улуттук, социалдық-маданий баалуулуктарды жана қызычылыктарды аныктоо принципиалду мааниге ээ. Көп улуттуппайттар менен калыптандырууда. Коомдук трансформация учурunda саясий туруктуулук тиешелүү институттардың, процесстердин легитимдүүлүгү менен байланышкан факторлордун таасири менен гана эмес, ошондой эле психологиялык маанай, коопсуздук сезимдері, бакубат келечекке ишеним жана жеке қызычылыктар менен мамлекеттін өнүгүү тенденцияларынын ортосундагы дал келүүчүлүк болуп саналат.**

Көп этностуу Қыргыз Республикасы учун туруктуу жарапандык иденттүүлүктүү калыптандыруу тарыхый маанилүү маселелерден болуп эсептелет. Ааламдашу шартында эгемендүү мамлекеттүүлүктүү түзүү, демократиялык өнүгүүнүн өз алдынча жолун издеө, дүйнөдө өз ордун табууга байланышкан иденттүүлүгүн аныктоодо мамлекет тарабынан бир катар укуктук-ченемдик актылар кабыл алынган. Маселен, «Қыргыз Республикасында элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чындоо Концепциясында» эн маанилүү мамлекеттік талшырма катары жарапандык патриотизм, улуттун биримдиги, Қыргызстан элдин руханий жана маданий коомчулугу, этностор аралык ынтымак жана толеранттуулук идеяларын калыптандыруу жана жайылтуу белгиленген [Концепция укрепления единства народа и межэтнических отношений в Киргизской Республике. Бишкек, 2013.]. 2020-жылдың ноябрь айында Президенттің Жарлығы менен «2021–2026-жылдарға «Қыргыз жараны» жарапандык иденттүүлүктүү онуктуруү Концепциясы» бекітілген. Бул мурдагы документтін логикалык уландысы болуп саналуу менен концепция Қыргыз Республикасынын жарапандарынын биримдигин камсыздоочу жана жалпы элдин биримдигин чындоочу негизги документ болуп эсептелет [Концепция развития гражданской идентичности «Қыргыз жараны» на 2021–2026 годы. Бишкек, 2020.]. Өлкөнүн биримдигине жетишүү, этностор аралык мамилелерди жакшыртуу бардык мамлекеттік органдардан, интеллигенициядан жана илимий коомчулуктан, ар бир жарапандан олуттуу аракеттерди талап кылат. Биргелешкен аракеттер жалпы жарапандык иденттүүлүктүү калыптандырууга тоскоол болгон факторлорду жөнүүгө, социалдық чыр-чатактарды тынчтык жолу менен чечүү механизмдерин түзүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Көп этностуу биздин өлкө үчүн жарандык иденттүүлүктүү түрүктуу калыптанбагандыгы коомдун бүтүндүгү үчүн да олуттуу. Ошол эле учурда жарандык жалпы иденттүүлүктүү калыптандыруу жонокой маселелерден эмес. Анткени, теориялык жактан жана иш жузүнде да жарандык иденттүүлүк же «Кыргызстандыкмый» деген түшүнүктүү жаратуу жаңыдан гана колго алышып жатат. Ошондой эле илимий адабияттарда да, массалык аң-сезимде да, жалпы жарандык иденттүүлүк деген эмис экендиги жөнүндө так түшүнүк жок. Кепчүлүккө «иденттүүлүк» бул өлкөдо жашаган адамдар өзүн жашаган жери менен өзүн айкалыштыруу деп эсептешет. Мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдө, саясий түрүктуулукту сактоо, жарандар аралык мамилени ыраатташтыруу үчүн бул түйүндүү маселелерди илимий нүкта кароо зарыл. Ушул себептөн кыргыз коомундагы жарандык иденттүүлүктүү бүгүнкү күндөгү абалы жана келечектеги орду илимий жактан терең изилдоону талап кылат. Жогоруда белгиленген жагдайлар диссертациялык изилдоо темасы теориялык жана тажрыйбалык актуалдуулугун аныктап турат.

Артыкчылыктуу илимий бағыттары, билим берүү жана илимий мекемелер тарабынан откорулүүчү илимий-изилдоочу иштери (ИИИ) менен диссертациянын темасынын байланышы. Изилдоо темасы автордун катышуусунда Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин (КТМУ) жана К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин (БМУ) базасында жүргүзүлгөн төмөндөгү изилдоо долбоорлору менен байланышкан:

1. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан илимий-изилдоо иштери боюнча сынағынын алкагында 2016-жылы жүргүзүлгөн «Кыргыз Республикасын бекемдө жолдору» (социологиялык жаңы иликтоорлор дүйнөн айданында)» долбоору (КТМУнун базасында);

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин аппаратынын Түрүктуу онуктүрүү боюнча улуттук көнөшүнүн колдоосунда 2014-жылы аткарылган «Кыргыз Республикасындагы жалпы жарандык иденттүүлүк маселелер (социологиялык изилдоо)» долбоору;

3. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан илимий-изилдоо иштери боюнча сынағынын алкагында 2015-жылы «Кыргызстандык социалдык иденттүүлүктөрү жана Кыргызстандың онүкүтүрүүнүн маселелери (социологиялык изилдоо)» долбоору (КТМУнун базасында);

4. Кыргыз-Түрк «Манас» университети (КТМУ) тарабынан 2015–2017-жк. жүргүзүлгөн «Кыргызстанда миграциянын социо-экономикалык жана социомадданий таасирлерин аныктоо (социологиялык изилдоо)» долбоору;

5. «Цивилизация шартында түрк дүйнөсүндөгү калктардын социалдык иденттүүлүгү (Кыргызстандын мисалында)» аттуу 2012–2013-жк. Кыргыз-Түрк «Манас» университети тарабынан жүргүзүлгөн социологиялык сурамжылор (шилтүткүрүлдүүлүк) долбоор.

6. Ошондой эле, автордун демилгеси менен БМУнун Социология жана саясий-үкүк дисциплиналары кафедрасынын базасында «Кыргызстандыгы жаран-

дык иденттүүлүк абалы, келечеги (социологиялык иликтоо)» аттуу социологиялык изилдоо ишке ашырылган.

**Диссертациялык изилдоонун максаты:** Кыргыз Республикасындагы жалпы жарандык иденттүүлүктүү калыптануу абалын социологиялык методдор аркылуу талдоо жана аныктоо.

Коюлган максатка жетүү диссертацияда томонку милдеттерди чечүү аркылуу ишке ашты:

1. Коомдук жана гуманитардык илимдердеги дүйнөлүк жана ата мекендик изилдоочулордун «иденттүүлүк» жана «жарандык иденттүүлүк» чөйрөсүндөгү илимий көз караштарын системалаштыруу;
2. Жарандык иденттүүлүктүү, анын калыптануу озгочолукторун түшүнүүгө социологиялык мамилени аныктоо жана ага таасир этүүгү негизги факторлорду анализдоо;
3. «Жарандык» жана «Жарандык иденттүүлүктүү» калыптанышындагы тарыхый жана социомадданий озгочолукторду социологиялык түшүнүүнү тақтоо жана толуктоо;
4. Кыргыз Республикасында жарандык иденттүүлүктүү калыптануусунун негизги механизмдерин процесстерин аныктоо;
5. Азыркы этапта кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыптандырууда жарандык иденттүүлүктүүн ролун аныктоо;
6. Кыргызстандагы социалдык озгоруулордун контекстинде жарандык иденттүүлүктүүн маңызын, анын компоненттерин жана калыптануу механизмдерин автор тарабынан жүргүзүлгөн социологиялык изилдоорлорунун негизинде талдоо.

**Альынган жыйынтыктардын илимий жаңылыгы.** Диссертациялык изилдоонун алкагында илимий жаңылык салатына ээ болгон томонку жыйынтыктар алынды:

1. Дүйнөлүк социологиядагы иденттүүлүктүү изилдоонун теориялык жолдору каралып, аларды Кыргызстандын мамлекеттик жана жарандык иденттүүлүгүн изилдоодо колдонуу мүмкүнчүлүктөрү аныкталды;
2. Жарандык иденттүүлүктүү калыптануу озгочолукторун талдоонун негизинде анын түзүмдүк компоненттери тақталды, иденттүүлүктүүн түзүлүшүнде жарандык иденттүүлүктүүн ролу аныкталды;
3. Теориялык жана тажрыйбалык жактан (жүргүзүлгөн изилдоонун мисалында) жарандуулук институту менен жарандык иденттүүлүктүү калыптандыруунун байланышы далилдениди жана мүноздолдуу;
4. Азыркы шарттарда коомдук аң-сезимде мамлекеттик-жарандык жана этникалык иденттүүлүктөр айкалышын, бири-бирин толуктай турат деген тыянак негизделди;
5. Саясий социалдашуу процесстерин менен этникалык, диний жана жарандык иденттүүлүктүү калыптандыруунун ортосундагы көп деңгээлдүү байланыштар ачылып корсогтулдуу жана этникалык, диний иденттүүлүк жарандык иденттүүлүк менен карама-каршылыкты жаратпай турган, тескерисинче айкалыша турган шарттар жана факторлор мүноздолдуу;

6. Жаңандык иденттүүлүк менен социалдык иденттүүлүктөрдүн башка типтери (социалдык, этникалык, маданий, улуттук, цивилизациялык) ортосундагы өз ара байланыш деңгээлдері аныкталды.

**Альинган жыйынтыктардын практикалык маанилүүлүгү.** Диссертациялык изилдөө ишинин материалдары жана жыйынтыктары, ошондой эле илимий-практикалык сунуштары көп улуттуу Кыргыз Республикасында жаңы улуттук саясатты жүргүзүүде, мамлекеттик мекемелердин иш-аракеттерин пландоо стратегияларында, жалпыга маалымдоо каражаттарында (ЖМК), билим берүү жана маданият чөйрөсүндө колдонула алат. 2021–2026-жылга чейин кабыл альинган «Кыргыз жараны» концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгууда пайдаланууга болот.

Изилдоонун негизги тыянактарын жана жоболорун жаңандык иденттүүлүктуу, анын мазмунунун компоненттерин жана айрым аспекттерин изилдөө чөйрөсүндө теориялык, методологиялык жана практикалык идеяларды терендөтүү, институционалдык ыкмаларды жана жаңандык иденттешүү процессинин алкагындағы ишмердүүлүктүн ченемдик-үкүктүк базасын оркундуруу үчүн колдонууга болот.

Диссертациянын коргоого чыгарылган негизги жоболору: «Кыргызстандыктардын жалпы жаңандык иденттүүлүгү: социологиялык талдоо» темасына ылайык комплекстүү изилдөөнүн жүргүзүүде темендөгү жоболор коргоого сунуш кылышат:

1. «Иденттүүлүк» езгоруп турган процесс катары өмүр бою өнүгүп, кризистерди женип, прогрессивдүү же регрессивдүү, башкача айтканда, «ийгиликтүү» же «терс» бағытта болушу мүмкүн. Иденттешүүнүн езгорушу коомдук өзгөрүүлөргө байланыштуу болот.

2. «Жаңандык иденттүүлүк» билүү индивиддин өзүн топ, коом жана аны бардык социалдык-маданий чен-олчомдөрдө айкалышы, жыйынтыгында индивиддин мамлекет, коам, олко менен иденттешүүсүнүн натыйжаласында мамилелердин, критерийлердин жыйындысын түзүү менен өзүн «жасакындар» жана «choochundar» тобуна киргизүүсү. Жаңандык иденттүүлүктүн түзүмү маанилүү торт болуктөн турат: (1) *когнитивдик элемент* – жаран менен мамлекеттин ортосундагы мамилелердин мунозүн чагылдырат; (2) *эмоционалдык элемент* – жеке адам жаңандык жамаатты кабыл алат (же кабыл албайт), ага таандык экендиги менен сыймыктанат же теске-рисинче, андан уялат; (3) *баалуулук элементи* – белгилүү бир жаңандык коомду позитивдүү же терс кабылдоосу; (4) *жүрүм-турум же иш-аракет элементтери* – билүү саясий катышуу, жаңандык позициясынын түздөн-түз көрүнүшү.

3. Жаңандык иденттүүлүк заманбап ааламдашуу шартында өзгөчө актуалдуулукка ээ болуп, жергилиттүү маданияттардын тоталдык биригүү шартында улуттук мамлекетти сактап калууну мүмкүн болгон жолдорунун бири катары чагылдырылып, ошондой эле жеке адамдын жана толторунуң қызықылыктарын коргоонун методдоруну бири, аларды саясий мобилизациялоо жолу катары кароо аныкталды.

4. Кыргыз кoomунда жаңандык иденттүүлүктүү калыптандыруунун заманбап этапы патриотизм, руханий жана укуктук маданият принциптерине негизделген бириктируүчүү баалуулуктардын бар экендиги менен мунозделёт. Коомдун жаңандык чөйрөсүн түзүү процессинде мамлекеттин ролу чоң, ал эми социалдык жактан жетилген инсанды калыптандыруу жалпы жаңандык коомдун милдети. Жаңандык коом аркылуу жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, жаңандык иденттүүлүктүү калыптандыруунун жаңы механизмдерин иштеп чыгуу зарылдыгы келип чыкканыгы тастыкталды. Жаңандык иденттүүлүктүү калыптандыруу жаңандык аң-сезимди жана этномаданий өнүгүүнү шарттайт, этностор аралык мамилелерди шайкеш келтирет, ошондой эле коомдо мыйзамдуулукту жана саясий түрүктуулукту камсыз қылат.

5. Кыргыз Республикасы көз караңдысыздыкка ээ болгон мезгилден тартып азыркы убакытка чейин бир нече этаптарды басып отту. Ар бир тарыхый этап озунун озгөчөлүктөрүне ээ болуп, ошол убакытка тишелүү баалуулуктарды жаратты. Муну менен биргө: *улуттар аралык, диний, аймактык, саясий* жана *жарандык* чөйрөлөрдө иденттүүлүктөрдүн калыптанышы *оң* жана *терс* таасирлөргө ээ болуу менен азыркы убакытка чейин мамлекеттик деңгээлде түрүктуу, бардык маанилүү компоненттерди биринчиликтөрдө жаңандык коомдун ишткүүтүү моделине карата талап коомбуздзу канааттандыра элек деген тыянак чыгарылды.

6. Өлкөбүздөгү этностор аралык, регионалдык, гендердик жана экономикалык белүнүүлөрдө Карабастан, Сурамжылоо көрсөткөндөй, калктын 90 пайыздан ашыгы Кыргызстандын жараны болгонуна *“ото сыймыктанат”* же *“сыймыктанышат”* – билүү башка кээ бир көп улуттуу постсоветтик өлкөлөргө Караганда кыйла жогорку корсөткүч. Сурамжылоонун катышуучуларынын басымдуу болуту (72,3%) «оз олкосунун патриоту» деген муноздомосуну, «оз олкосуне болгон сүйүсүн, «оз элине берилгендикти, «оз кызыкчылыктары үчүн курмаңыктар менен иш-аракеттерди жасоого даяр экендигин чагылдырган тандоону, биринчи кезекте, патриоттуулукту калыптандырууга бағытталган иденттүүлүктүн негизи катары кароого болот.

Изденүүчүнүн жеңе салымы. Автор тарабынын диссертациялык иштин алкагында К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин Социология жана саясий-үкүк дисциплиналары кафедрасынын базасында «Кыргызстандагы жаңандык иденттүүлүк: абалы, келечеги» аттүү социологиялык изилдөө жүргүзүлдү. Репрезентативдүү тандама өлкөнүн бардык аймактарынан 1301 адам камтылды. Чогултулган баштапкы социологиялык берилшилтер SPSS компьютердик статистикалык программасынын жардамы менен талдоого алынды. Изилдоонун жыйынтыктары диссертациялык иштин эмпирикалык пайдубалын түздү. Мындан тышкary эмпирикалык база иреттинде автор түздөн-түз катышкан бир нече изилдөө долбоорууну да айрым жыйынтыктары пайдаланылды.

Диссертациянын жыйынтыгын апробациялоо. Изденүүчү томендөгүдей эл аралык, республиканык маанидеги илимий-практикалык конференцияларга жана төрөк столдорго катышып, диссертациялык изилдөөнүн жыйынтыктары камтылган

баяндамаларды жасаган: Кыргыз мамлекеттинин оңугүү жолу жана социология / К. Исаевдин 80 жылдык маарекесине арналган VIII Кыргызстан социологдорунун Конгресси, 19-август, 2017-ж. Ысык-Көл, Кыргызстан; Через диалог социологов к пониманию социума / Неделя социологии, круглый стол БГУ им. К. Карасаева, Социологическая Ассоциация Кыргызстана, 13–21-ноябрь 2017; Роль и перспективы социологии в управлении обществом VII Республиканский Конгресс социологов Кыргызстана, БГУ им. К. Карасаева 13–14-ноябрь 2015, Бишкек, Кыргызстан; «Иисан жана баалуулуктар» төгерек стол / «Ыйман, адеп жана маданият» жылына карата КТМУ, 2017-ж. Бишкек, Кыргызстан. Мындан тышкary диссертациялык иштин алкагында мамлекеттик органдар тарабынан ишке ашырылган долбоорлорду ишке ашырууда түздөн-түз катышуу менен өзүүн салымын кошкои. Алар: «Кыргызстандыктардын социалдык иденттүүлүктөрү жана Кыргыз мамлекеттүүлүгүн бекемдо маселелери (социологиялык изилдео)», КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин илим жана иlimий-техникалык маалыматтар башкармалыты, КТМУ, Бишкек, Кыргызстан, 2015-ж; «Кыргызстандагы миграциянын (коч) социо-экономикалык жана социо-маданий таасирлеринин анализи», КТМУ, Социология белүмү, 2015–2017-ж.; «Кыргыз Республикасындагы жалпы жарандык иденттүүлүк маселелери (социологиялык изилдео)», Кыргыз Республикасынын Президенттинин Аппараты, Кыргыз Республикасын туруктуу оңуктүрүү боюнча улуттук кеңеши, Кыргыз-Түрк «Манас» университети гуманитардык факультеттинин социология белүмү, 2013–2014-ж.; «Цивилизация шартында түрк дүйнөсүндөгү калктардын социалдык иденттүүлүгү: Кыргызстандын мисалында» (социологиялык изилдео), Кыргыз-Түрк «Манас» университети гуманитардык факультеттинин социология белүмү, 2011–2013-ж.

**Диссертациялык иштин жыйынгыктарының жарыяланышы.** Диссертациялык иштин негизги мазмуну боюнча 2 макала чет элдик (РИНЦ), 6 макала республикалык илимий басылмаларда жарыяланган.

**Диссертациялык иштин түзүлүшү.** Диссертациялык иш киришүүден, уч-  
баптан жана алты параграфтан, корутундудан, колдонулган адабияттардың тизме-  
синен жана тиркемелерден турат.

## **ИШТИН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ**

Диссертациялык иштин киришүү белгүүнде теманын актуалдуулугу, негизги илимий-изилдөө иштери менен болгон байланышы, изилдоөнүн максаты жана милдеттери, илимий жаңылыгы, коргоого чыгарылган негизги жоболор, изилдөө жыйынтыктарынын апробацияланышы жана жарыялышыны, диссертациялык иштин түзүмү жана колому жөнүндө баяндалган.

«Иденттүүлүк түшүнүгүн изилдоонун теориялык-методологиялык иерархиялар» аттуу биринчи бап эки параграфты жана бап боюнча кортундуларды камтыйт. «Коомдук жана гуманитардык илимдердеги «иденттүүлүк» түшүнүгүнүн жаралышы, онугушу жана чечмелениши» деп аталган биринчи па-

-раграфта изилдөө маселесине байланыштуу илимий-теориялык негизги жоболор, көз караштар, пикирлер аныкталат, тиешелүү адабияттарга сереп салынат жана идентиттүүлүк түшүнүгүнүн илимдер аралык аныктамалары караптады.

Илимий булактарды талдоо коом таануучу илимдерде "иденттүүлүк" түшүнүгү эки деңгээлде каралат деген тыянак чыгарууга мүмкүндүк берди: 1) онтологиялык (философиялык), иденттүүлүк болмуштун негизи катары; 2) антропологиялык (социологиялык жана психо-педагогикалык) адамдын табиятынын мунезү, инсандык калыптануусу.

XX кылымдын 1970-жылдарынын ортосунда «иденттүүлүк» термини Европа ол科尔орунде (Франция, Германия) социалдык жана гуманитардык илимдердин создукторунөн бекем орун алган. Бул түшүнүк эки же андан көп ез ара мамилелерди аныктагандыктан алардын ошоштугун же бирдейлигин билдирген [Малахов В. С. Неадекватность личности // Вопросы философии, 1998. – №2. Режим доступа: <http://www.igpi.ru>].

Иденттүүлүк түшүнүгүнүн дискурстар аралык чечмеленишин карасак, анын татаал түзүлүшкө ээ экендигин байкайбыз. Нишелүү теорияларга ылайык иденттүүлүк – езгермө түзүлүш. Ал өмүр бою өнүгөт, кризистерди жөнөт, прогрессивдүү же регрессивдүү бағытта башкача айтканда, «он» (натыйжалуу) же «терс» (индивидуд ар кандай ез ара мамилелерди четке кагат) болушу мүмкүн. Бул бағыттары изилдөөлөргө негизинен философия, социология, психология, политология, антропология жана педагогика илимий тармактарында кенири орун берилген.

Психологияда.Иденттүүлүк индивидуалдык жана социалдык процесстердин натыйжасы катары түшүндүрүлөт. Бир жагынан иденттүүлүк ички процесстердин чагылышы катары индивиддин жан дүйнөсү, «персонаннын» бир болугу. Экинчи жагынан Павлованын пикири боюнча, коомдук системалар, контекст – бул индивидде оз изин калтырат [Павлова,О.Н. Идентичность: история формирования взглядов и её структурные особенности [Текст] / Павлова О.Н. М., -2001]. Э.Эриксон биринчи болуп психоаналитикалык бағытта иденттүүлүк маселесин караган. Өзүүн инсандык теориясын түзүүде психологияда Зигмунд Фрейд иштеп чыккан динамикалык методго таянган. Фрейд "эго" карама-каршы психикалык күчтөрдүн кагылышуусунан келип чыккан деп айткан. Ошондуктан ар кандай психикалык процесстерди динамикалтуу түрдө кароо керек. Адамдын табиятына мунездүү болгон алгачкы сексуалдык мамиле менен ата-эненин бийлиги менен үй-бүлелүк бийликтө камтылган социалдык принциптин ортосундагы курош адам баласынын жашоосунун эң башынан элэ бар, ал адамдын «эгосун» жаратат. Дал ушул динамикалык процесс Эриксон өзүүн инсан теориясына негиздеген. [Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис.– М., -1996. -с. 5–34]. Кишилик онүгүү теориясынын алкагында иденттүүлүктүн калыптанусу, адамдын ички жан дүйнөсү менен анын маданий нормаларды, социалдык макамдарды жана ролдорду таанып билүү, ээ болуусунун негизинде коомдук жашоого катышуусунун ортосундагы ез

ара аракеттешүүнү билдирет. Эриксон иденттүүлүктүү индивидуалдык илгерилоо-нун, алдыга умтулуунун, социомаданий чөйрөде көмүсөө өзүн-өзү өнүктүрүүнүн жыйынтыгы катары түшүнгөн. Бул жыйынтыкка алыш келүүчү процесс иденттүүшү деп аталац, ал адамдын бүткүл жашоо айлампасында иденттүүлүктүүн үзгүлүткүсүз кыймылын камсыздап турат. 1970–1980-жылдары Эриксондун аркасынан иденттүүлүк дисциплиналар аралык категорияга айланган.

Философияда. Философиялык жактан иденттүүлүк бир канча аспектиге ээ. Алсак, онтологиялык, гиесеологиялык жана баалуулук аспекттерин белгилөөгө болот. Аладын бардыгы адамдын социалдашуусу менен тыгыз байланышта. Баалынан мурда иденттүүлүккө ээ болгон киши ошону менен катар эле өзүнүн онтологиялык статусуна ээ болуп, социалдык болмуштун бир белүгү, онтологиялык бирдиги боло алат. Онтологиялык жактан өзүнүн мүнөзү боюнча адамдын иденттүүлүгүнүн башкы фактору болуп дene түзүлүшү жана аң-сезими эсептегелет, - деп белгилейт орус окумуштуусу Гурин [Гурин, С.П. Философия идентичности [Электрондук ресурс].-М.: 2014.-маалымат алуу режими: <http://www.topos.ru>. 04.02.2016].

Антропологияда. Антропологдор учун иденттүүлүк адамды айырмaloого жана оқшоштурууга, анын ичинде курчап турган чойрөсү менен болгон мамилесинин контекстинде өзүн-өзү оқшошууга болгон ондуруштук пайдубалдык жондемдүүлүгү болуп саналат. Ал терсөн ички жалпы субстанция эмес сырткы маданий шартталган, адамдын болжолдуу репрезентацияларынын озгормолуу конгломераты болуп саналат. Түшүнүк постколониалдык изилдеөлөрдө, ошондой эле маданий шок темасында, этникалык, гендердик, субмаданиялтык, конфессиалдык иденттүүлүктөрдүү изилдеөөдө кенири колдонулат. Иденттүүлүк түшүнүгүндө башкы орунду, озгочо маданиялтык туруктуу түзүлүштердүн – адеп-ахлак, үрп-адат, ырым-жырымдардын изилдоочулөр тарабынан чечмеленүүсү, ошондой эле жергиликтүү маалымат бешүүчүлөрден алынган билдириүүлөрдүн аныктыгына, ишенимдүүлүгүнө арналган сууродорду чечүү зэлэйт. [Малыгина, И.В. Идентичность в философской, социальной и культурной антропологии: учебное пособие [Текст] / Малыгина И.В. -М.: Согласие, 2018. -С. 240. Маалымат алуу режими: <https://www.iprbookshop.ru> 17.08.2018].

Тарыхта. Иденттүүлүк түшүнүгүн белгилүү бир тарыхый шартка байланыштыруу, абзел. Иденттүүлүк тарыхый-социалдык контексттен көз карандысыз универсалдуу түшүнүк эместигин белгилеген Марсел Гоше да аны тарыхка байланыштыруу керектигин белгилейт [Bilgin, N. Kimlik inşası, Aşina Kitaplar. — Izmir. — 2007. — 45.s.]. Иденттүүлүктүү калыптануу жолдору көп жагынан тарыхый доордон, саясий системадан жана саясий идеологиядан көз каранды. Байыркы доордо жарандык коом менен мамлекет ачык-айкын болуне элек болгондуктан, адамдар өзүн полистин эркин жарандарынын жамааты менен иденттештирген. Орто кылымда саясий бийликтин булагы болуп коомдун «бешенесине жазылган» тагдыр эсептегендиктен, монархтар өздөрүн букарапарына эмес, мамлекет институтуна төң маанилештиргенин Людовик XIV «Мамлекет деген – бул мен!» деген

белгилүү сөздөрү айгынелеп турат [Аалиева, Г. К. Кыргыздардын улуттук мүнөзүнүн өзгөчөлүгү. Монография. -Бишкек. -2013. -164-б.].

Экономида. Байлык жана жакырчылык, жеке менчикке болгон мамилес заманбап жашоодо бирден-бир актуалдуу маселеге айланууда. Адамдардын жеңе менчикке, материалдык байлыкка умтулуулары алардын экономикалык журум-турумуна таасир берип эле чектелбестен, мамлекет менен болгон бардык макроэкономикалык мамилелерге, турмуштук багыт, көз-караш жана баалуулук чейрөсүн да өзгөртөт. Бул өз кезетинде экономикалык иденттүүлүк маселелерин изилдеөнү колго алуу маанилүү экенин белгилейт. Адамдын экономикалык иденттүүлүгү өзүнүн материалдык абалына баа беринине байланышкан экономикалык статусту изилдеө менен байланыштуу [Хашенко, В. А. Социально-психологический подход к анализу экономического самосознания личности [Текст]/Ежегодник росс. психол. общества. Материалы III Всеросс. съезда психологов. -2003. -с. 164–168].

Политологияда. Иденттүүлүк түшүнүгүнө таанытама берүү мүмкүн эмес. «Иденттүүлүү» деген түшүнүктүн озы XX кылымдын ортосунда саясат таануучулар тарабынан башка илимдерден алынгандыктан аталган түшүнүк болушунча тар түшүндүрүлгөн. Көбүнчесе саясий иденттүүлүк шайлоочулардын электоралдык тандоосуна гана таандык болгон. Илимдин өнүгүшүү менен аталган түшүнүкке терецирээк талдоо жүргүзүле баштаган. Бүгүнкү күнде саясий иденттүүлүктүү социалдык иденттүүлүктүн көп түрдүүлүгүнүн бири катары кароого болот.

Социологияда. Социологдор иденттүүлүккү коом жана анын институттарынын чегинде карашат. Социолог учун иденттүүлүк – бул ролдордун жана статустардын комплекси. Кесиби, социо-экономикалык статусу, жынысы, расасы, билим деңгээли ж.б. – бул социологиялык планда иденттүүлүктүү түзүүчү негизги белгилер [Патырбаева, К. В. Идентичность: социально-психологические и социально-философские аспекты [Текст]/ колл.монография, науч.ред. К.В. Патырбаева. -Перм. гос.нац.иссл. ун-т. –Пермь, 2012. -с. 20].

Социо-гуманитардык илимдердин изилдеочулөрү белгилешкендөй, биздин кылым – бул экономикалык, саясий, маданий жааттадан коомдук мамилелер тез өзгөрөн мезгил. Азыркы учурда адам өзүн, коомдогу ордун аныктай турган, башкача айтканда өз алдынча адам катары аң-сезиминде иденттүүлүктүн кризиси байкалып, калыптанган социалдык категориялардын баалуулуктарынын жана чектеринин жоголуусу жүрүп жатат. Ушул себептердин негизинде адамзаттын «козогу» болуп эсептеген руханийлик өзгөчө плантардык феномен катары адамзаттын бар болуусун жана өнүгүшүн камсыздаган адам маданиятынын түрүксүзүдүгү пайда болууда [Конобеев, Г. М. Духовность и власть в трансформации российского общества [Текст] // Вестник ХГАЭП. - 2005, №1. с. 83].

Балтын экинчи параграфы «Иденттүүлүктүү изилдеөдөгү социологиялык өңүт» деп аталац, социологиялык илимдин алкагында иденттүүлүк көйгөйүн изилдеген окумуштуулардын эмгектери талданды. XX кылымдын 1960-жылдары-

нын башында «иденттүүлүк» түшүнүгү жалпы термин катары эле берилсе, XX кылымдын аягы XXI кылымдын башында ал коомдук турмушта жана социалдык теорияда көнсөр жайылган.

Социалдык иденттүүлүктүү изилдеоде бир нече бағытты болуп кароого болот:

- 1) психоаналитикалык (А. Ватерман, Дж. Марсия, Э. Эриксон)
- 2) символикалык интеракционизм (Ч. Кули, Дж. Мид, Ш. Струкер);
- 3) социалдык иденттүүлүк теориясы (А. Текфел, Дж. Тернер);
- 4) конструкционисттик (Андреева Г.М., Бергер П., Ионин Л.Г., Келли

Ж., Лукман Т., Стефаненко Т. Г., Дж. Марсия иденттүүлүк өмүр бою өнүгүп-өсөрүн жана ага эки жол аркылуу жете ала тургандыгын белгилеген. Биринчи жол, адам акырындап өзү жөнүндө кээ бир маалыматтарды (аты-жөнү, жарапанды, жондомдүүлүктүү болушу) билүү жана алгачкы социалдык инсандыкты калыптандыруу жолу. Экинчи жол, кандай болушу керек экендиги жөнүндө көз карандысыз чечим кабыл алуу, инсандыкты калыптандыруу. [Татарко, С.А. Измерение идентичности в рамках статусной модели [Текст] / Дж. Марсии, С.А. Татарко // Психол. диагностика. - 2009. - № 1. - с. 1-39].

А. Ватерман иденттүүлүктүн калыптанышын адам өзүнүн жеке максаттарын, баалуулуктарын, ишенимдерин (инсандык элементтерин) кабыл алган өз ара байланышкан таандорлордун сериясы катары көрсөтөт. Иденттүүлүктүн ар бир элементи жашоонун белгилүү бир чойресүне турла келет: кесип, дин, адеп-ахлак, саясат, социалдык ролдор. Демек, инсандыктын калыптанышы жана жашоо процесси адамдын бара-бара анын адамдык элементтерине айланган баалуулуктарды, максаттарды жана ишенимдерди аныктоо, баалоо жана тандоо караажаттарын камтыйт деп белгилейт [Waterman, A.S. Identity development from adolescence to adulthood: An extension of theory and a review of research // Developmental Psychology. 1982. Vol. 18. p. 342—358].

Ч. Кули жана Дж. Миддин эмгектеринде иденттүүлүк көйгөйү социалдык өз ара аракеттөнүүн символикалык аспекттери талдануу менен «Мен» категориясынын социалдык келип чыгышынын идеясы көтөрүлөт. Символдук интеракционизмдин негиздоочулерүүни бири катары Мид адамдын инсандыгына байланыштуу «мен» түшүнүгүн киргизген (адам өзүн кандай көргөндүгү) [К.В. Патырбаева, В.В. Козлов, Е.Ю. Мазур, Г.М. Конобеев, Д.В. Мазур, К.Д. Марицас, М.И. Патырбаева, Идентичность: социально-психологические и социально-философские аспекты, Коллективная Монография, -Пермь, 2012, с. 20].

Экинчи бап «Жарапандык иденттүүлүк концепциини өнүгүшүү: социалдык аспект» деп аталып, өзүнүн эки параграфты камтыйды. «Жарапандуулук, жарапандык иденттүүлүк түшүнүгүн илимий-теориялык негиздерүү» аттуу баптын биринчи параграфында «жарапандык иденттүүлүк», «жарапандык иденттешшүү», «жарапандык иденттештириүү» категориялары көнсөр талданып, алар «социалдык иденттүүлүктүү» бир түрү катары каралат. Саясий-социологиялык создуктө «ожарапандык иденттүүлүк» (ошондой эле мамлекеттик-жарапандык иденттүүлүк, улуттук-жарапандык

иденттүүлүк) – бул белгилүү бир мамлекеттин жарапандарынын жамаатына таандык болгон жеке сезим. Алгачылардан болуп жарапандык иденттүүлүктүү талдоодо Т. Хайдегтер, Ю. Хабермас, В. Хесле, Ф. Фукуяманын эмгектеринен көре албыз. Алар көп улуттук-конфессиялык жамааттарда жарапандуулуктун калыптанышынын езгө-чалуктөрүн, социалдык-маданий факторлордун таасири астында жеке иденттешшүү тутумдарынын трансформациясын талдашкан.

Дробижеваның конкреттүү материалдарында мамлекеттик жана жарапандык иденттүүлүктүн айырмасы, иденттүүлүккө таасир эткен факторлор ачык көрсөтүлгөн мамлекеттик иденттүүлүк менен жарапандык иденттүүлүгүн айырмалоо маанилүү экендигине басым жасалып, жарапандыктын заманбап түшүнүгүн ылайык келгендиги белгиленген. Дробижеваның пикери боюнча жарапандык иденттүүлүк мамлекеттүүлүктөн, ошондой эле этникалык иденттүүлүктөн караманча айырмаланып, бирдиктүү маданиятты, бир баалуулук бағытын же мифтик «улуттук территория» түшүнүгүн билдирибейт. Социалдык-психологиялык бағыттагы изилдеөлөрдө көп учурда бири-бирине абдан жакын, керек болсо синоним катары колдонулат деп айттылат. [Дробижева, Л.М. Государственная и этническая идентичность: выбор и подвижность [Текст] / Гражданская, этническая и религиозные идентичности в современной России. –М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 2006. -с. 10-30].

«Жарапандык иденттүүлүк» адамдын жарапандык жамаатка таандык экендигин айдал түшүнүү идеясын камтыйт. Жарапандык иденттүүлүк мамлекет тарабынан эмес, коом тарабынан калыптандырылат жана жөнгө салынат. Жарапандык иденттүүлүктүү калыптандыруунун маанилүү шарттары катары адамдын дүйнөгө болгон жигердүү мамилеси, саясий ишмердүүлүгү, өз алдынча чечим кабыл алууга даярдыгы эсептөлөт. Изилдөөчүлөрдүн пикеринде, дал ушул жарапандык иденттүүлүк бирдиктүү улуттук калыптанышына оболго түзөт жана этностор аралык чыр-чатаңтардын өнүгүшүнө жол бербейт. Мисалы, Мартынов жарапандык институттардын жана жарапандык иденттүүлүктүн калыптанышынын кечендеши этностор аралык карама-каршылыктардын осүшүнө алып келээрин белгилеген [Мартынов, М. Ю., Пуртова, В.С. Этническая и гражданская идентичность//Вестник Пермского унив. Серия: Политология. -2013. № 3. -с. 156].

Экинчи баптын экинчи параграфы «Жарапандык иденттүүлүктүү калыптандыруунун негизги бағыттары» деген атальшка ээ болуп, жарапандык иденттүүлүктүн калыптаншуу чойресүн, механизмдерин ага таасирин тийгизген негизги факторлорду аныктоого бағытталгы. Жарапандык иденттүүлүк – бул индивид өзүнүн аң-сезимдүү түрдө кайсы бир жарапандык коомгож таандыктын сезүүсү жана ага карата адекваттуу иш-аракеттери, башка – маданий, улуттук, мамлекеттик ж.б. коомчуулуктардан айырмаланган мунезгө ээ экендигин, биз илимий изилдеөлөрдүн натыйжаларына таягуу менен айтсак болот. Ал эми жарапандык иденттүүлүк кандайча, эмненин негизинде пайда болот деген суроо жаралат. Учурда Кыргызстанда бир жагынан социалдык-экономикалык езгерүүлөр, базар мамилелеринин

өнүгүшү жүрүп, индивидуализмдин көнери жайылышина алып келди. Ал эми әкиниң жагынан бүгүн өлкөде жалпы қызықтырылтарға жана баалуулуктарға негизделген өлкөнүн өнүгүшүнүн қызықчылыгы үчүн жаандардын биримдигин жогорулатуу зарылдыгы ачык байкалууда. Мындан улам Қыргызстандын модернизациясы жана жалпы қыргызстандыктардын консолидациясы ар бир адамдын жигердүү жаандык катышуусуз мүмкүн эмес экени айкын болду.

Жаандык иденттүүлүктүн өзгөчөлүгүн аныктаган шарттардын катарында жекече маани менен баалуулук компоненти эсептелет. Жаандык иденттүүлүктүн эмоционалдык компонентинин маанилүү түзүүчүсү болуп «сыймыктану» же «уилуу» сезими турат. Маселен, оз өлкөсү үчүн сыймыктануу озүндөгү жаандык таандыкуулукка карата баалуулук катары мамилесинин маанилүү индикатору болуп саналат. Жаандык коомчулуктун калыптанышы жана өнүгүшү эки карама-каршылыктуу тенденциялар: интеграция жана дифференциация аркылуу аныкталат.

Жаандык иденттүүлүктүн түзүмүн талдоодо «жаандык иденттүүлүк объективдүү (формалдуу – мамлекет жана укук тарабынан, бейформал – үстемдүк кылуучу маданий жана социалдык стандарттар жана нормалар аркылуу аныкталган) жана субъективдүү (индивидуал тарабынан салыштырмалуу эркин түзүлүүчү) курамдардан турат» деп белгилейт Е. Гришина. Анын пикери боюнча, жаандык иденттүүлүктүн ушул объективдүү жана субъективдүү болуктерүнүн катышы анын бүтүндүк деңгээлин жана тиешелүү социалдык практикаларды ишке ашыру аркылуу социалдык кайра өндүрүүнү камсыз кылуу үчүн жарамдуулугун аныктайт. Мисалы, туруктуу коомдо объективдүү курам үстемдүк кылат. Эгерде коомдо социомаданий баалуулуктар жана нормалар түп тамырынан бери өзгөрүп жатса, анда жаандык иденттүүлүктүн субъективдүү курамы басымдуулук кылгандыгын айтууга болот [Современные проблемы науки и образования [Электрондук ресурс]. -Электронный научный журнал, "Перечень" ВАК, ИФ РИНЦ - 1,028. Кайрылуу режими: nsportal.ru. 11.09.2015].

Диссертациялык иштин «Қыргызстанда жаандык иденттүүлүктүн абалы, өзгөчөлүгү жана келечеги» аттуу үчүнчү бапы да өзүнө эки праграфты камтыйт. Бул бап алкагында жаандык иденттүүлүктүн азыркы учурда Қыргызстандын шартынадагы абалы, өзгөчөлүктөрү жана келечеги илимий материалдардын жана социологиялык изилдөөнүн жыйынтыктарынын негизинде көнери талданды. «Жаандык иденттүүлүктүн қыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүшүндөгү орду» деген балтын биринчи параграфында мамлекеттик идеология, мамлекеттин өнүгүү стратегиялары, программалары жана улуттар аралык мамилелер, қыргыз тилиндеги иденттүүлүктүн орду талданып, автордун коз караштары менен толукталды. Қыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондан бери коомдун саясий жана социалдык-экономикалык турмушундагы орчуунду реформалар менен бирге қыргыз элинин руханий кайра жаралуусу да жүрүп жатат. Бул процесстин ажырагыс бир болтугүй «Улуттун озун-өзү таануусу. Эгемендүү мамлекетибизди куруунун этабында «Биз» кимбиз?

«Биздин башатыбыз кайда?» деген суроолор мыйзамдуу түрдө пайда болду. Элдин калыптанып келаткан улуттук аң-сезимине ишенимдүү багыт берүү үчүн бул суроолорго илимий түрдө негизделген жүйелүү жоопторду алуу ётө маанилүү.

Коомдук ишмерлердин, окумуштуулардын, жазуучулардын, мамлекеттик қызметкерлердин көбү гүлдөгөн олкөнү куруу идеяларын ишке ашырууга тоскоол кылган фактылар катары қыргыз улуттунун екүлдерүнүн мүнөзүнө таандык жалкоолук, өзүнө мицдеттендирилген жумуштун «майын чыгар» аткара албагандыктын натыйжасында пайда болгон жакыр жашоо, ашкере ысырапкорчулук ж.б. терс салаптары менен байланыштырылган «қыргызчылык» же «қыргызбайчылык» деген түшүнүктөрдү аташкан. Белгилүү окумуштуулар А. Асанканов жана Ф. Осмонов бул суроонун тегерегинде сурамжылоолорду жүргүзүп, қыргыз улуттундагы респонденттерден қыргыздардын мүнөзүндөгү жалкоолук, өзүнө мицдеттендирилген жумуштуу салаптуу аткара албагандык сияктуу ж.б. терс белгилердин, ошондой эле «Манастан Чубак кем бекен» деген принципке салып еткөрүлгөн аш-тойдогу ашкере ысырапкорчулуктун натыйжасында қыргыздар Қыргызстанда жашаган башка этносторго карагаңда бир кийла жакыр жашайт деген маалыматты алышкан [Аалиева, Г. К. Қыргыздардын улуттук мүнөзүнүн өзгөчөлүктөрү / Монография, -Бишкек, -2013. -28-б.].

Қыргыздардын улуттук мүнөзүндөгү саясий өзгөчөлүктөрдүн бири катары жергиликтүү коом таануучулар трайбализмди аташат. Борбордук Азиядагы мамлекеттерде алардын ичинде Қыргыз Республикасында уруу менен катар субэтнос түшүнүгү да кездешет. Субэтносторго уруулук биримдик менен чалкамдук жалпылыкты саясий максаттарда пайдаланылган өзгөчө мүнөздөгү қыргыз этносунун аймактык (регионалдык) белгисине карата "түндүк-түштүк" болуп болуунүүсү кирет. Аймактык иденттүүлүк «кичи мекен» түшүнүтүү менен байланышкан маданий мамилелердин системалуу жыйындысы болуп саналат. Изилдоочулор «скаллы қыргыз этноолутунун калыптануу процесси дагы деле болсо уланууда ошол себептен Қыргызстанда азырынча этностук идеология жок болгондукун байланыштуу жергиликтүү саясий элита оз қызықтылыгын көздөп, мисалы саясий шайлоолор мезгилинде женишке жетүү максатын көздөп, элдин калың катмарына тигил же бул аймактын өзгөчөлүктөрү менен этнопсихологиялык өзгөчөлүктөрүнө басым жасоону саясий куралга айланырып алышкан» – деген пикирде [Ошондо эле].

Ааламдашуу шарттарында жаандык иденттүүлүктүтү түзүүнүн жана өнүктүрүүнүн бир багыты бул – қыргыз тилин жайылтуу. Азыркы учурга чейин бул багытта иштер курулай соз жүзүндө болуп келсе бүткүнүү күнде тилибизди өнүктүрүүгө, жайылтууга мамлекет тарабынан өзгөчө конүл бурулууда. Алсак, Қыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен «2014–2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын оркундоттунун улуттук программасынын» кабыл алынышы мамлекеттик тил саясатын өнүктүрүү жаатындағы артыкчылыктуу кадамдардын бири болгон. Қыргызстанды мекендейген этностордун қыргыз тилин үйрөнүү зарылдыгы келип чыгышы үчүн расмий иш

кагаздардан тартып, мамлекеттik жыйындарды кыргызча откерүүнү улам кебуреок практикалашыбыз керек. Ошондой эле башка этностун окулдору тилди үйрөнүүсү тоталитардык убактагыдай буйрук менен эмес, табигый турде эволюциялык муноздо ишке ашырылыши максатка ылайык.

Баптын экинчи параграфы «Социалдык өзгөрүүлөр шартында Кыргызстандын жашоочуларынын жарапандык иденттүүлүгү: социологиялык талдоо» деп аталып, автор тарабынаң жүргүзүлгөн социологиялык изилдеөнүн жыйынтыктары камтылган. Диссертациялык иштин алкагында жүргүзүлгөн жарапандык иденттүүлүктүү социологиялык изилдеөө «The International Social Survey Programme ISSP», орусиялык, польшалык жана украиналык окумуштуулардын методологиялары пайдаланылды. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын президентинин аппараты Кыргыз Республикасын туруктуу онуктурүү боюнча улуттук көнешинин колдоосунда 2014-жылы аткарылган «Кыргыз Республикасындагы жалпы жарапандык иденттүүлүк масслелери (социологиялык изилдео)» долбоорунун методологиясы да негиз катары альынды.

Жарапандык иденттүүлүктүн корсөткүчүнүн жогорку деңгээли – бул коомдун биримдиги. Тарыхый онугушунун озгөчөлүктөрүне байланыштуу Кыргызстан «симметриялуу дихотомия» кырдаалына түш болду десек жаңылбайбыз. Себеби бир эле учурда этно-улуттук мамлекетти жана жарапандык улуттун мамлекеттин күрүү зарыл. Ааламдашуунун алкагында жарапандык улутту курууга мұктаждык жарапаны анык, бирок этно-улуттук мамлекет түзүлбөй түрүп, жарапандык улуттун калыптанышы кийин. Кыргызстанда жалпысынан жарапандык улутту жигердүү түзүүгө мүмкүн болду. Айткени жарапандардын инсандык структурасында жарапандык иденттүүлүк басымдуулук кылат.

**Жарапандык иденттүүлүкти изилдоо методикасы томонкүдөй түшүнүктөрдөн турат:**

**1-компонент. Жарапандык иденттүүлүк макротопторго бириктириүүчүү фактор катары.**

Адамдын белгилүү бир өлкөгө таандыктыгын билдирген, "бирдик" сезимин калыптандырган, ошол эле учурда башка мамлекеттердин окулдорунун айрмалап турган жарапандык иденттүүлүгүн аныктоо максатында изилдеөнүн алкагында респонденттерге: «Сиз жашап жаткан мамлекет–Кыргызстан менен өзүүлүздүн байланышынызды кандай деңгээлде деп эсептейсиз?» деген суроону берип, томондогудой жоопторго ээ болдук. Респонденттердин басымдуу болугү (35,9%) байланышты орто деп бааласа, (28,9) күчтүү байланыш деп баалаган, ошол эле учурда респонденттердин ар бир бешинчиши (22,4%) бул байланышты ото күчтүү деп эсептеп, «иначар жана эч кандай байланыш жок» деген позицияны (5,6%; 3,7%) ээлгеген. Башка улуттардын окулдорунун арасында бул корсөткүч эң күчтүү байланыш бар деп озбек улутунун (3,6%); орус улутунун (2,7%) жана башка улуттардын (4,4%) белгилеген болсо, кыргыз улутуудагы респонденттер арасында

эн күчтүү байланышты сөзгөндөр (18,2%) түзүп, орто деңгээлдеги байланышты түзгөндөр (22%) эң күчтүү байланыш корсөткүчүнө карата үстөмдүк кылганын байкаса болот. Бул көрсөткүчтүн респонденттер арасында мындан позицияга ээ болушунун бирден бир себеби катары акыркы учурдагы Кыргызстандын саясий-экономикалык абалынын таасири бар деп айтсак болот. Себеби адам озүннүн мамлекет менен тыгыз байланышын көп учурларда мамлекет тарабынан жүргүзүлгөн кандайдыр бир иш-аракеттерге же социалдык саясатка байланыштырат. Маселен мамлекетте жашал жаткан жарапандарга жакшы шарттарды түзүү, социалдык компенсацияларды, медицина жана билим тармагындағы артықчылыктарды жаратуу сыйктуу корсөткүчтөр менен бааланат. Ушул себептер калктын басымдуу болугү анын ичинде Кыргызстанда жашаган бардык улуттар арасында мамлекет менен атуулдун ортосундагы байланыштагы ажырымдын бар экенин коро алабыз.

### 2-компонент. Мамлекетке таандыктык баалуулук катары.

Бул алкакта биз изилдеөбүзүн жарапандык иденттүүлүктүн эмоционалдык компонентинин, адамдарга таандык болгон «сыймыктану» же «куялуу» сезимдерин болуп карадык. Эз олкосу менен сыймыктану – бул баалуулук катары жарапандыкка болгон мамиленин эң маанилүү корсөткүч болуп саналат. Андиктан жарапандык иденттүүлүктүн калыптанышы жарапандыкты түшүнүү фактысы менен гана эмес, ага корсөтүлгөн мамилелер менен адамдын жашоосунда ушул фактыны кабыл алуусу аныкталат. Иденттешүүнүн негизги механизми катары – бул жарапандык коомго берилгендейк сезими жана анын маанилүү баалуулугун таануу катары патриоттуулук белгилесет. Респонденттерге «Сиз үчүн Кыргызстандын мекенчилүү болуу деген биринчи көзекте эмнени түшүндүрөт?» деген суроону узатканыбызда томондогудой жоопторго ээ болдук.

№1-таблица

«Сиз үчүн Кыргызстандын мекенчилүү болуу деген биринчи көзекте эмнени түшүндүрөт?» (3 вариантика чейин гана белгилениз)	
Жети атасын билүү (ата-тегин билүү)	5,4%
Кыргыз элинин маданиятын билүү	6,9%
Кыргыз элинин тарыхын билүү	10,6%
Кыргыз тилин билүү	13,0%
Элин сүйүү	15,4%
Өлкөсүнүн онугушуну оз салымын кошуу	20,9%
Өлкөсүнүн сүйүү	27,9%

№1 таблицада көрүнүп тургандаи респонденттердин болжол менен ар бир чүнчүсү «өлкөсүн сүйүү» деп белгилегени, ар бир бешинчи респонденттин «колконун онугүүсүн оз салымын кошуу» деп белгилегени бул кандайдыр бир деңгээлде жарапандарбызын ац-сезими менен мекенчилидикти түйгөндүгү деп айтсак

болот. Ошондой элс жөн гана өзүнүн көз карашын айтуусу дагы мүмкүн деп чечмелесек жаңылыспайбыз. Бирок кандай гана болбосун жарапдык иденттүүлүктүү мамлекетке таандык баалуулук катары карай турган болсок ар бир атуулдуң канчалык деңгээлде өз мекени менен сыймыктанганыны аныктоо менен бул көрсөткүчтүү теренирээк чечмелеген болобуз. Маселен, биздин изилдөөбүздүн жыйынтыктарына таяна турган болсок респонденттердин дээрлик көпчүлүгү өздөрүнүн жарапдык позициясын (62,5%) так көрсөтүшкөнүн башкача айтканда Кыргызстандын жараны экенинне толук сыймыктанганынын көрсөтүшсө, буга каршы респонденттердин (3,1%) сыймыктанбаганын белгилеп, (5,8%) «сыймыктанам деп айтуу кыйын» деген позицияны кармоо менен күмөн санагандардын катарын толуктаган. Эгерде бул көрсөткүчтүү жаш курагынын алкагында карасак, өз олкесүнүн жараны катары жаштардын ар бир учунчүсү (28,4%), орто курактагылардын ар бир жетинчиси (14,4%), улуу муундун (7,2%) ар бир он учунчүсү сыймыктанганы аныкталган.

#### **3-компонент. Жарапдык иденттүүлүк жеке жана жарапдык жетишкендиктердин симметриясы катары.**

Буга чейин Советтер Союзунда жашаган жарапдар өздөрүн так иденттештирген. Совет мезгилиниде ар бир адам кайсы мамлекеттин жараны экендигин түшүнүп, өздөрүн ушундай сезим менен кабыл алып, алардын мамлекети күчтүү экендигин айтышкан. Бирок, СССР кулагандан кийин жаңы түзүлгөн мамлекеттердин бардыгы эле ушул жагынан окошо нерсени камсыз кыла алышкан жок. Бул кейгөй социалдык ааламдашуунун кесептөрү менен байланышкан жашоо образынын улутташтырылышына, жарапдык иденттүүлүктүүн так аныкталбаганына алып келди жана кененирээк контексте күчоду. Кеп адамдардын бир нече мамлекетте жашап, иштеп жана бир эле учурда бир нече жарапдыгы бар экендиги жонундо болуп жатканыгында. Буга мисал катары иликтообүзде берилген сурообузга респонденттердин (76,5%) Кыргызстанды өз мекени катары эсептесе, (14,7%) өздөрүн мейман катары сезсе, (8,8%) өздөрүн чоочун адам катары сезегендиктерин белигилешкен. Буга учкай эле респонденттерибиздин 12,8% башка мамлекеттин жараны болгусу келгендигин белигилеп, 22,3% шартка жараша айрым учурларда гана болгусу келгендигин белигилешкен, ал эми бул эки пикирге каршы респонденттердин 65% башка мамлекеттин жараны болууну каалбай турагандыктары белгилүү болду. Демек, Кыргызстан эгемендуулуккө өз болгондон тартып башкача айтканда 30 жылдын аралыгында үй-бүлөдө жана мектептө, андан кийин жогорку окуу жайларында тарбиялоо практикасы активдүү күч алып жаткан билим берүү тутумундагы ааламдык процесстер, жаш муундардын мобилдуулугунө болгон умтуулуу маанилүү экендигин байкаса болот

#### **4-компонент. Жарапдык иденттүүлүк – жарапдык жүрүм-турум моделдерин ишке ашыруучу катары.**

Бул компоненттин алкагында биз жарапдарыбызга карата берилген негизги суроолор катары жарапдык паспорт, этностор аралык мамилелер, мамлекеттик

символдорду, тилге болгон көз караштары талдоо менен бул моделдин маңызын чагылтуучу көрсөткүч катары колдондук.

Жарапдык иденттүүлүктүү катарында көпчүлүк мамлекеттерде жарапдардын паспортунаң «кулуту» графасы алынып салынган. Жалпы жарапдык иденттүүлүктүү бекемдео максатында мамлекеттик каттоо кызматы 2016-жылы Кыргызстандын 2017-жылдан тарта биометрикалык паспортто «кулуту» графасынын алынып салынуусу анын ордуда эл аралык нормаларга ылайык Кыргыз Республикасынын жаранынын жаңы паспортуна «Кыргыз Республикасынын жарапы» деген графаны киргизүү сунушталган. Бирок жарапдар муну бирдей кабыл алган жок. Коомдун бир болугу бул инициативаны он кабыл алса да бир белгүү терс кабыл алган. 2016-жылдын 7-декабрында коомдук жана оқмоттук эмес уюмдардын Кыргыз Республикасынын жарапдарынын паспортунаң «кулуту» графасынын алынуусуна каршы «Биз кыргызыз» лозунгу астында жүрүш болгон. 2017-жылдын 17-февральында мамлекеттик каттоо кызматы Кыргыз Республикасынын жарапдарынын паспортуна жаңы сунуш киргизип, анда «кулуту», «күй-бүлөлүк абалы», «сакшаган адреси» графалары алынып салынып, бул маалыматтар электрондук чипте гана сакталып калган. Аталаң суроого суралыланган жарапдардын жалпы массивинин (77,6%) «ооба, көрсөтүш керек» деп жооп берсе, «жок көрсөтпөш керек» дегендердин үлүшү 21,4% түзгөн, жооп бербегендөрдин колому 1% барабар. Эгерде изилдеөнүн жыйынтыктарына респонденттердин этностук белгиси аркылуу сереп салсак, анда жогоруда үстөмдүүлүктүү көрсөткөн тенденция кыргыз жарапдарынын арасында алда канча күчтүү экендиги байкалат. Ошондой эле жаш кыргыздардын жарапдык паспортто «кулуту» графасын көрсөтүү же алып таштоого карата пикир бир жактуулугу менен озгочолонсо, орус, озбек жана башка этностук топтордун окулдорунун көз карашы карама-каршы эки уюлга болууну тургандыгын даана коро алабыз. Ал эми паспортто «кулутту» көрсөтүү керек деген басымдуу пикирди тутунган кыргыз жарапдары мунуун негизги себебин «кыргызстандык жарапдардын этностук таандыгын билүү үчүн» (35,9 %) зарылдык деп түшүндүргөн. Уюлдуу пикиргө ээ болгон болек этностук топтордун дээрлик жарымынан көбү себептерди атаган эмес. Ошентсе да, паспорттогу улуттук графасынын тарапкерлеринин салыштырмалуу көпчүлүгү кыргыздардай эле көз карашты карманышса, бул графанын кереги жок дегендер мунун себеби катары «Кыргызстандык жарапдардын бардыгы бир кыргызстандык дегенди билдирет» жана «кулуттук болууну-жарылууга алып келсөт», «сакызы мезгилдин талабына туура келбейт» сыйктуу аргументтерди көлтиришкен,

#### **КОРУТУНДУ**

Диссертациялык иштин алкагында каралган маселеге байланыштуу теориялык көз караштарды жана автордук социологиялык изилдеөнүн жыйынтыктарын дыкат талдоонун негизинде темонку корутундуга келүүгө болот. Кыргыз

коомунда жарандык иденттүүлүктүү калыптаандыруунун заманбап этапы патриотизм, руханий жана укуктук маданият принциптерине негизделген бириктируучу баалуулуктардын бар экендиги менен мүнездөлөт. Коомдун жарандык чойросун түзүү процессинде мамлекеттин ролу чоң, ал эми социалдык жактан жетилген инсанды калыптаандырууну жалпы жарандык коомдун милдети. Жарандык коом аркылуу жаңы мумкүнчүлүктөрдү түзүү, жарандык иденттүүлүктүү калыптаандыруунун жаңы механизмдерин иштеп чыгуу зарылдыгы келин чыккаандыгы тастыктады. Жарандык коом – бул заманбап инсанды социалдаштыруу жана өз алдынча аныктоо процесстеринин шайкештигинин ажырагыс шарты болуп саналат жана калкты коомдук маанилүү иш-чараларга тартууга чоң салым кошот. Жарандык иденттүүлүктүү калыптаандыруу жарандык аң-сезимди жана этномаданий өнүгүүшү шарттайт, этностор аралык мамилелерди шайкеш келтирет, ошондой эле коомдо мыйзамдуулукту жана саясий туруктуулукту камсыз кылат.

Диссертациялык иштин жыйынтыктарын жалпылоо менен жарандык коомдун Кыргызстанда калыптаанышын жана азыркы үнүрдагы абалына кыскача социологиялык-тарыхый талдоого көз жүгүртсөк, өлкөбүз эгемендүүлүккө ээ болгон мезгилден тартып азыркы убакытка чейин бир нече этаптарды басып еттү. Ар бир тарыхый этап өзүнүн езгечелүктөрүнө ээ болуп, ошол убакытка тиешелүү баалуулуктарды жаратты. Муну менен бирге эле жалпы ар кандай: улуттар аралык, диний, аймактык, саясий жана жарандык чойрөлөрдө иденттүүлүктөрдүн калыптаанышы оң жана терс таасирлерге ээ болуу менен азыркы убакытка чейин мамлекеттик деңгээлде туруктуу, бардык маанилүү компоненттерди бириктирген жарандык коомдун иштиктүү моделине карата талап коомбуузду канааттандыра злек десек жаңылбайбыз. Себеби бүтүнкү күнде жарандык иденттүүлүк, адатта, жамаатка таандык болуу сезими катары түшүнүлөт жана анын алып жүрүүчүлөрү белгилүү бир мамлекет менен өз ара байланышта болгондор деп эсептелет. Бул алардын этностор тегине, диний көз караштарына карабастан, коомдо бирдиктүү бутундой иш-аракет кылууга мүмкүндүк берет. Кыргызстандагы жаштардын жана жалпы элибиздин арасында бардык маанилүү компоненттерди бириктирген жарандык иденттүүлүктүү алгылыктуу жана адекваттуу моделин талап кылуу көнтөн бери келе жатат, бирок саясий, жарандык, идеологиялык, диний, үй-бүлөлүк жана этикалык, социалдык-маданий жана субмаданий ж.б. бир нече өлчөмдө камтыган модель жонундө азырынча сез кылуу эрте.

Өлкөнүн саясий жетекчилиги жалпы жарандык иденттүүлүктүү калыптаандыруунун маанилүүлүгүн түшүнүп, мезгил-мезгили менен аны калыптаандыруу үчүн иш-аракеттерди корөт. Аларды бир нече этаптарга белүштүрүүгө болот:

Биринчи этап эгемендүүлүк жылдарынын башынан 2000-жылга чейинки убакыт аралыгында этникалык иденттүүлүктүү осушу жана улутчулук саясатынын калыптаанышы менен мүнездөлөт. Этникалык улутчулук жаңы элитага, кыргыз этносун топтоонун жана анын тегерегине этностор азчылыктарды интеграция-

лоонун эффективдүү куралы катары орун алган. Кыргыздардын этникалык топ катары калыптаанышында жана сакталышында чечүүчү тарыхый ролду ойногон "Манас" эпосунун жети осуты мамлекеттик деңгээлде жогору бааланып, эгемендүү Кыргызстандагы улуттук идеологияны негизидөө менен мүнездөлөт;

Экинчи этап – 1990-жылдардын аягынан 2000-жылдардын башына чейин республиканын идеологиясында "Кыргызстан жалпыбызын үйүбүз" деген ураан жарыланган. Бул концепция этностор жана жарандык идеяларды айкалыштыруу, ошондой эле жаңы саясаттын жана идеологиянын пайдубалын түптөө аракети болгон, этностор аралык мамилелер чойрөсүндөгү көп маданияттуулук – бардык этностордун бирдей онүгүшү жана алардын маданий жана тилдик озгөчөлүктөрүн сактоо менен мүнездөлөн;

Үчүнчү этап 2005–2010-жылдар аралыгын өзүнө камтып, жарандык иденттүүлүк талаасы саясий кризис менен байланыштуу болуп, этностор аралык мамилелер чойрөсүндөгү кырдаалдын начарлаши менен гана эмес, коомдугу социалдык чыр-чатактардын, регионализм корүнүшторунун күч алышы, мультикультурализм саясатынан четтөө республиканын көптөгөн жарапандарында коопсуздук сезимин кыйла томендөтүп, коомдо ишенбоочулук жана аныксыздык атмосферасынын түзүлүшү менен мүнездөлөн;

Төртүнчү этап 2010–2017-жылдар аралыгында жарандык иденттүүлүктүн Кыргызстанды өнүктүрүүнүн стратегиясы жана вектору атаандаштык демократияга негизделген парламенттик-президенттик өлкөнү куруунун модернизациялоо жолуна бағытталган саясий кырдаалга байланыштуулугу менен белгилүү болгон. Бул мезгил жаңы демократиялык күчтөр, саясий мейкиндикке жаңы катышуучуларды тартуу, жаштарды жана партиялых куруулушту активдештируу менен мүнездөлөт. Коомду демократиялаштыруу жарапандарды өлкөнүн өнүгүү максаттарына жана кызыкчылыктарына тартууну, жарапандардын коомдун жана мамлекеттин жашоосуна катышуу муктаждыктарын жана көндүмдөрүн калыптаандырууны болжолдойт. Жарапандардын мамлекеттин саясий турмушуна катышуусунун ар кандай формаларын жарандык иденттүүлүктүү калыптаандыруунун шарттары катары кароого болот. 2013-жылы жарапандардын чыныгы төц укутуулугун камсыз кылуу, алардын этностор аралык мамилелер жаатындагы конституциялык укуктарын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасында Элдердин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чындоо Концепциясы кабыл алынган. Концепцияда ар бир адамдын этно-маданий онүгүүсүн жана аң-сезиминде "Кыргыз жаранды" түшүнүгүн калыптаандыруу менен жалпы жарандык иденттүүлүктүү түзүү артыкчылыктуу мамлекеттик милдет деп жарыялангандыгы жана көптөгөн бағыттарда ишке ашырылгандыгы менен мүнездөлөт.

2017-жылдан азыркы убакыт аралыгында жарандык иденттүүлүктүү ордун карай турган болсок, анда эксперттик чойронун, социологиялык изилдөөлөрдүн, эл аралык коомчулуктун баалоосуали алдыда десек болот.

Демек, жаңаңык кoom – бул бардык башка инсандыктардын жалпыланган түрү. Ал инсандардын оз мамлекеттине таандыктыгын, айдагы иштелип чыккан эрежелер менен нормаларды баса белгилейт. Мамлекеттик башкаркуу канчалык жагымдуу жана ийгиликтүү болсо, маданий өзөк ошончолук туруктуу жана күчтүү болот, күчтүү ондуруш жана онер жай, психологиялык, эмоционалдык жана башка муктаждыктар камсыздалат. Эң азы, айрым адамдар ез жашоосунун маанисии башка системалардан издешет.

## ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР

Диссертациялык изилдоонун негизги жыйынтыктарына таянуу менен томонкү практикалык сунуштар иштелип чыкты:

Мамлекеттик саясаттын маалыматтык бағытты, озгочо жаштарга жана бутундой кыргыз мамлекетинин жаңандарына ар кандай дүйнө таанымы, дини, этническилек жана маданий каада-салттары бар жаңандардан турган бирдиктүү кыргыз коому экендиги жөнүндө билимди көсири таратуу зарыл.

Орто билим берүү тутумунда башталгыч класстардан тартып жогорку 8-9 класстарга чейин окутулган гуманитардык (тарых, адам жана кoom, адабият) сабактардын планына жаңандык иденттүүлүктүү калыптандыруу боюнча класстык салттарды киргизүү керек. Азыркы учурда билим берүү жана тарбиялоо тутуму, ошондой эле жаштарды социалдаштыруусуна үстөмдүк кылган практикасы шаарлыктардын жана мекендештердин эгоизминин мүнөздүү белгилери менен жаштардын аң-сезиминин айкын регионалдашуусуна алып келди. Жаштарга карата жаңы мамлекеттик демилгелердин негизи жалпы жаңандык жетилгендикти, жаңандык биримдикти жана жалпы адеп-ахлаттык принциптерди оркундуоттүү идеясы болушу керек. Айрыкча, ксенофобияя жана экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-июнундагы №394 токтому менен 2017-2022-жылдарга карата экстремизмге каршы аракеттенүү программасынын алкагында иш алыш баруу зарыл. Жалпы билим берүү мектептеринде, жогорку жана орто атайын окуу жайларында, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызметкерлердин квалификациясын жогорулату тутумдарынын алкагында укуктук маданияттын негиздерин жана адам укуктары, жаңандык иденттүүлүк боюнча курсту окутуунун методикасын оркундуоттүү максатка ылайыктуу.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүкү бекемдөө жана жалпы жаңандык иденттүүлүктүү калыптандыруу, демократиялык укуктук мамлекет катары оз жаңандарынын жалпы түшүнүгүн калыптандыруу, олкоюн бардык жаңандарды учун жалпы баалуулуктарды бекемдөө жана этностордун ортосундагы айырмачылыктарды сактоо менен төц салмактуулукту табуу, коомдук биримдикти камсыз кылуу боюнча мамлекеттин, жергиликтүү бийлик органдарынын жана жаңандык кoom иниституттарынын тутумдаштырылган иш-аракеттеринин негизинде Кыргыз Республикасынын аймактык саясат боюнча концепциясын ишке ашыруу зарыл.

## Диссертациялык изилдоонун алкагында жарыяланган макалалардын тизмеси

1. Эссе на манова Ж. Ж. Жаңандык иденттүүлүктүү кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн онүгүшүндөгү рөлү [Текст] / Эссе на манова Ж. Ж. // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, №9, 2021.
2. Эссе на манова Ж. Ж. Гражданскaя идентичность жителей Кыргызстана в условиях социальных перемен [Текст] / Эссе на манова Ж. Ж. // ООО «Иноиц «Алма-вест», Alma Mater (Вестник Высшей Школы). -М., № 10, 2021. -с. 112.
3. Эссе на манова Ж. Ж. Состояние гражданской идентичности в Кыргызстане (Социологический анализ) [Текст] / Эссе на манова Ж. Ж. // ООО «Иноиц «Алма-вест», Alma Mater (Вестник Высшей Школы). -М., №: 9, 2019. -с. 106–110.
4. Эссе на манова Ж. Ж. Патриоттуулук социологиялык көрсөткүч катары [Текст] / Эссе на манова Ж. Ж. // Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана, №1, 2019.- 91-97-66.
5. Эссе на манова Ж. Ж. Иденттүүлүк, иденттешүү жана иденттештирүү концепцияларынын теориялык маселелери [Текст] / Эссе на манова Ж. Ж. // Вестник БГУ № 1 (43) 2018, 150-154-66.
6. Эссе на манова Ж. Ж. Кыргызстанда этностор аралык мамилелер [Текст] / Эссе на манова Ж. Ж. // Вестник БГУ №3 (41) 2017, 63-67-66.
7. Эссе на манова Ж. Ж. Иденттүүлүк кубулушун изилдөөнүн концепциясы [Текст] / Эссе на манова Ж. Ж. // Вестник БГУ №1 (31) 2015, 301-305-66.
8. Эссе на манова Ж. Ж. Түрктий жаңандык иденттешүү тажрыйбасы жана Мустафа Кемал Ататүрктүн саясаты [Текст] / Эссе на манова Ж. Ж. // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана №2, 2015, 172-182-66.

**Эсенаманова Жибек Жолдошбековнанын: «Кыргызстандыктардын жалпы жараптык иденттүүлүгү: социологиялык талдоо» деген темасындағы 22.00.04 - социалдык түзүлүш, социалдык институттар жана процесстер адистеги боюнча социология илимдеринин кандидаты окумуштуулук илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын**

## **РЕЗЮМЕСИ**

**Негизги сөздөр:** мамлекет, мамлекеттүүлүк, жараптык иденттүүлүк, иденттешүү, этникалык иденттүүлүк, диний иденттүүлүк, идеология, кыргыз тили, жараптык кoom, символдор.

**Диссертациялык изилдеонун объектиси:** Кыргызстандыктардын социалдык иденттүүлүктөр тутуму.

**Диссертациялык изилдеонун предмети:** Социалдык иденттүүлүктүн бир түрү катары кыргызстандыктардын жараптык иденттүүлүлүгүнүн абалы, калыптануу өзгөчөлүктөрү, келечеги.

**Диссертациялык изилдеонун максаты:** Кыргыз Республикасындагы жараптык иденттүүлүктүн калыптануусун, абалын жана келечегин социологиялык методдор аркылуу талдоо жана аныктоо.

**Диссертациялык изилдеонун методологиялык негизи катары изилдеону ишке ашырууда жалпы илимий методдор менен катар эле (анализ, синтез, индукция, дедукция) адистешкен социологиялык методдорду (репрезентативдуу таңда-ма түзүү, түшүнүктөрдү операционалдаштыруу, сурамжылоо, документтердин анализи, статистикалык талдоо) пайдаланылды. Чогултуулган баштапкы социологиялык берилештер компьютердик статистикалык программанын жардамы менен талдоого алынды.**

**Изилдеонун илимий жаңылыгы – диссертациялык изилдеонун алкагында илимий жаңылык сапатына ээ болгон томенкү жыйынтыктар алынды: дүйнөлүк социологиядагы иденттүүлүктү изилдеонун теориялык жолдору каралып, аларды Кыргызстандын мамлекеттик жана жараптык иденттүүлүлүгүн изилдеоде колдонуу мүмкүнчүлүктөрү аныкталды; жараптыктын иденттүүлүктүн калыптануу өзгөчөлүктөрүн талдоонун негизинде анын түзүмдүк компоненттери тақталды, иденттүүлүктүн түзүлүшүнде жараптык иденттүүлүктүн ролу аныкталды; азыркы шарттарда коомдук ан-сезимде мамлекеттик-жараптык жана этникалык иденттүүлүктөр айкалышып, бири-бирин толуктан турат деген тыяниак негизделди; жараптык иденттүүлүк – бул адамдын өзүн тигил же бул мамлекетке таандык экендигин сезүүсү, индивид үчүн маанилүү болгон елконун социалдык жана саясый турмушуна катышуусу; жараптык иденттүүлүктөр коллективидүү субъектте мүнөздөй турган жараптык жалпылык (коомчулук) белгиси аркылуу таануу аныкталды.**

## **РЕЗЮМЕ**

**диссертации Эсенамановой Жибек Жолдошбековны на тему: «Общегражданская идентичность кыргызстанцев: социологический анализ» на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы**

**Ключевые слова:** государство, государственность, гражданская идентичность, идентификация, этническая идентичность, религиозная идентичность, идеология, кыргызский язык; гражданское общество, символы.

**Объект диссертационного исследования:** система социальных идентичностей кыргызстанцев.

**Предмет диссертационного исследования:** определение состояние граждансской идентичности кыргызстанцев, как формы социальной идентичности, особенности формирования, перспективы.

**Цель диссертационного исследования:** анализ и выявление формирования, состояния и перспектив гражданской идентичности в Кыргызской Республике с использованием социологических методов.

**Методологической основой диссертации** наряду с общенаучными методами (анализ, синтез, индукция, дедукция) в исследовании использовались специализированные социологические методы (репрезентативная выборка, операционализация понятий, опросы, анализ документов, статистический анализ). Собранные первичные социологические данные были проанализированы с помощью компьютерной статистической программы. Результаты авторского социологического исследования на национальном уровне легли в основу эмпирической базы диссертации.

**Новизна научного исследования:** В рамках диссертационного исследования получены следующие результаты, обладающие качеством научной новизны - теоретические подходы к изучению идентичности в мировой социологии, возможность их использования при изучении государственной и гражданской идентичности в Кыргызстане; на основе анализа особенностей формирования гражданской идентичности уточнены ее структурные компоненты, выявлена роль гражданской идентичности в формировании идентичности; в современных условиях делается вывод о сочетании и взаимодополняемости государственно-гражданской и этнической идентичностей в общественном сознании; гражданская идентичность-чувство принадлежности человека к определенному государству, участие в общественно-политической жизни страны, что важно для личности; признание гражданской идентичности через признак гражданской общности (общины), характеризующий коллективный субъект.

## SYNOPSIS

dissertation of Esenamanova Zhibek Zholdoshbekovna on the theme: "Common civic identity of Kyrgyzstanis: sociological analysis" presented for academic degree of Doctor of sociology on specialty - 22.00.04 - social structure, social institutions and processes

**Keywords:** state, statehood, civil identity, identification, ethnic identity, religious identity, ideology, kyrgyz language, civil society, symbols.


The object of the dissertation stands for the system of social identities of Kyrgyzstanis.

Subject of the dissertation is the state of civil identity of Kyrgyzstanis, as a form of social identity, features of formation, prospects.

The purpose analysis and identification of the formation, state and prospects of civil identity in the Kyrgyz Republic using sociological methods.

The methodological basis of the dissertation - along with general scientific methods (analysis, synthesis, induction, deduction), the study used specialized sociological methods (representative sampling, operationalization of concepts, surveys, document analysis, statistical analysis). The collected primary sociological data were analyzed using a computer statistical program. The results of the author's sociological research at the national level formed the basis of the empirical basis of the dissertation. In addition, some results from several research projects in which the author was directly involved were used as an empirical basis.

Scientific novelty of the research as part of the dissertation research, the following results were obtained that have the quality of scientific novelty - theoretical approaches to the study of identity in world sociology, the possibility of their use in the study of state and civil identity in Kyrgyzstan; based on an analysis of the features of the formation of civil identity, its structural components were clarified; the role of civil identity in the formation of identity was revealed; in modern conditions, a conclusion is drawn about the combination and complementarity of state-civil and ethnic identities in the public consciousness; civic identity - a person's sense of belonging to a particular state, participation in the socio-political life of the country, which is important for the individual; recognition of civil identity through the sign of a civil community (community), characterizing a collective subject.



Басуура 26.01.2024, берилди. Форматы 60x84 1/16.  
Көлемү 1,75 б.т. Нускасы 100 даана.

---

«Мега Формат» ЖЧК басмаканасында басылды.  
Бишкек ш., Ж.Пудовкин коч., 34.  
E-mail: ernist-78@mail.ru

